

РАСМІЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет.

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики

№ 1-КК — ФОРМАСЫ

ФОРМА № 1-СК

6033012

ГКУД

ЖЫЛДЫК, КВАРТАЛДЫК

ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2020-ж. 24. 07. № 6 -токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 24. 07. 2020г. № 6

КАМСЫЗДАНДЫРУУ УЮМУНУН
ИШМЕРДИГИ ЖӨНҮНДӨ

ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

за 20 ____ -ж. (г.) _____ үчүн

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө
мамлекеттик кызматынын лицензиясы бар камсыздоо
уюмдары, жылдык отчетту 1 марттан кечиктирбей,
кварталдыкты отчеттук мезгилден кийин 20 числодон
кечиктирбей жайгашкан жериндеги статистиканын
аймактык органына **ТАПШЫРЫШАТ**

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Страховые организации, имеющие
лицензию Государственной службы регулирования и
надзора за финансовым рынком при Правительстве
Кыргызской Республики, годовую не позднее 1 марта,
квартальную не позднее 20 числа после отчетного
периода территориальному органу статистики по
месту нахождения

Ишкана, уюмдун аталышы Наименование предприятия, организации										ОКПО							
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) Территория (область, район, город, нас. пункт)										СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)							
Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №) Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)					Телефон					E-mail (электрондук почта электронная почта)							
Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) Фактический вид экономической деятельности (основной)										ГКЭД							

« _____ » 20 ____ -ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи

Руководитель _____ фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

_____ колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:

Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон _____, факс _____, e-mail _____, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg

1-БӨЛҮМ: МЕКЕМЕНИН (УЮМДУН) МҮНӨЗДӨМӨСҮ
РАЗДЕЛ 1: ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

	Сап- тын коду Код стро- ки	Бардыгы Всего	анын ичинде чөлкөмдөр боюнча:									
			Баткен облусу Баткенская область	Жалал- Абад облусу Джалал- Абадская область	Ысык-Көл облусу Иссык- Кульская область	Нарын облусу Нарынская область	Ош облусу Ошская область	Талас облусу Таласская область	Чуй облусу Чуйская область	Бишкек ш. г. Бишкек	Ош ш. г.Ош	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	А
Мекемелердин саны (филиалдары), бирдик	001											Число учреждений (филиалов), единиц
Мезгил ичинде орточо кызматкерлердин тизмелик саны, адам	002											Списочная числен- ность работников в среднем за период, человек
анын ичинен аялдар	003											из нее женщины
Камсыздоо келишим- деринин түзүлгөн саны — бардыгы, бирдик	004											Количество заклю- ченных договоров страхования - всего, единиц
анын ичинде: жеке адамдар менен	005											в том числе: с физическими лицами
юридикалык жактар менен	006											с юридическими лицами
анын ичинен ишканалар менен: өнөр жай	007											из них с предприятиями: промышленности
айыл чарбасы, токой чарбасы, балык уулоочулук жана балык өстүрүүчү	008											сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства
курулуш	009											строительства
дүн жана чекене соода	010											оптовой и розничной торговли
Отчеттук мезгилде тизмелик курамдагы кызматкерлердин иштеген адам- сааттарынын саны, мин	011											Количество отработанных человеко-часов, работниками списочного состава за отчетный период, тыс

2-БӨЛҮМ: КАМСЫЗДАНДЫРУУ УЮМДАРЫНЫН ИШТЕРИНИН НЕГИЗГИ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ
РАЗДЕЛ 2: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	Сап- тын коду	Бекитилген келишимдер- дин саны (бирдик)	Камсыздан- дыруу суммасы (миң сом)	Камсыздан- дыруу төгүмдөрүнүн түшүшү (миң сом)	Камсыз- дандыруу учурлары- нын саны (бирдик)	Камсыз- дандыруу төлөөлөрү (миң сом)	
	Код стро- ки	Количество заключенных договоров (единиц)	Страховая сумма (тыс. сомов)	Поступление страховых взносов (тыс. сомов)	Число страховых случаев (единиц)	Страховые выплаты (тыс. сомов)	
А	Б	1	2	3	4	5	А
Бардыгы (201, 224 сап. суммасы)	200						Всего (сумма строк 201, 224)
Ыктыярдуу камсыздан- дыруу - бардыгы (202, 210, 216 ,222 сап. суммасы)	201						Добровольное страхование - всего (сумма строк 202, 210, 216, 222)
анын ичинде:							в том числе:
1. Жеке камсыздан- дыруу (203 төн 209 чейин сап. суммасы)	202						1. Личное страхо- вание (сумма строк 203-209)
1.1 андан өмүрдү камсыздандыруу мөөнөтү: бир жылга чейин	203						1.1 из него стра- хование жизни на срок: до года
бир жылдан жогору	204						свыше года
1.2 кокустан болгон кырсыктан жана оорулардан	205						1.2 от несчаст- ных случаев и болезней
1.3 пенсиялар	206						1.3 пенсий
1.4 туризм	207						1.4 туризма
1.5 медициналык	208						1.5 медицинское
1.6 башка жеке камсыздандыруу	209						1.6 прочее личное страхование
2. Мүлктү камсыз- дандыруу (211, 214 сап. суммасы)	210						2. Имущественное страхование (сум- ма строк 211, 214)
анын ичинде:							в том числе:
2.1 жарандардын мүлкү	211						2.1 имущества граждан
анын ичинен:							из него:
курулмалар	212						строения
автотранспорт	213						автотранспорт
2.2 чарбачылык кылган субъекти- лердин мүлкү	214						2.2 имущества хозяйствующих субъектов
анын ичинен финансылык уюмдар	215						из них финансовых организаций
3. Жоопкерчи- ликти камсыздандыруу (217, 218, 219, 221 сап. суммасы)	216						3. Страхование ответственности (сумма строк 217, 218, 219, 221)
анын ичинен:							из него:
3.1 кредиттер	217						3.1 кредитов
3.2 салымдар	218						3.2 вкладов
3.3 автотранс- порт каражатта- рынын ээлери	219						3.3 владельцев автотранспорт- ных средств
анын ичинен: жарандар	220						из них: граждан
3.4 жоопкерчилик ти камсыздандыруу- нун башка түрлөрү	221						3.4 прочие виды страхования ответственности
4. Камсыздандыруу- нун башка түрлөрү	222						4. Прочие виды страхования
анын ичинен финансылык уюмдар	223						из них финансовых организаций

	Сап- тын коду	Бекитилген келишимдер- дин саны (бирдик)	Камсыздан- дыруу суммасы (миң сом)	Камсыздан- дыруу тогүмдөрүнүн түшүшү (миң сом)	Камсыз- дандыруу учурлары- нын саны (бирдик)	Камсыз- дандыруу төлөөлөрү (миң сом)	
	Код стро- ки	Количество заключенных договоров (единиц)	Страховая сумма (тыс. сомов)	Поступление страховых взносов (тыс. сомов)	Число страховых случаев (единиц)	Страховые выплаты (тыс. сомов)	
А	Б	1	2	3	4	5	А
Милдеттүү камсыздандыруу (225 сап., 228 ден 230 чейин, 236 сап. суммасы)	224						Обязательное страхование (сумма строк 225, с 228 по 230, 236)
анын ичинде: 1. Жарандардын мүлктөрү	225						в том числе: 1. Имущества граждан
анын ичинен: 1.1 кыймылсыз	226						из них: 1.1 недвижимого
1.2 кыймылдуу	227						1.2 движимого
2. Медициналык	228						2. Медицинское
3. Аскер кызмат- керлеринин, аскерге милдеттүү адамдар- дын жана аларга тендештирилген адамдардын өмүрү жана ден соолугу	229						3. Жизни и здо- ровья военно- служащих, военнообязанных и приравненных к ним лиц
4. Жарандык жоопкерчилик	230						4. Гражданской ответственности
анын ичинен: 4.1. кызматкердин өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирүү үчүн жумуш берүүчүнүн жоопкерчилиги	231						из них: 4.1. работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника
4.2. айдоочунун жүргүнчүлөргө карата жоопкерчилиги	232						4.2. перевозчика перед пассажирами
4.3. коркунучтуу жүктү ташыган адамдын жоопкерчилиги	233						4.3. перевозчика опасных грузов
4.4. коркунучтуу өндүрүштүк объектилерди пайдаланган уюмдардын жоопкерчилиги	234						4.4. организаций эксплуатирующих опасные производствен- ные объекты
4.5 автотранспорт Каражаттарынын ээлери	235						4.5 владельцев автотранспортных средств
5. Башка түрлөрү	236						5. Прочие виды
Маалымдоо: 216-саптан жарандардын жоопкерчилигин камсыздандыруу	237						Справочно: из стр.216 страхование ответственности граждан

3-БӨЛҮМ: КИРЕШЕЛЕР, ЧЫГАШАЛАР ЖАНА ПАЙДА
(миң сом)

РАЗДЕЛ 3: ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ
(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Жыл башынан отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателей
А	Б	1	А
Кирешелер жана түшүүлөр – бардыгы (301 ден 305 чейин сап. суммасы)	300		Доходов и поступлений - всего (сумма строк с 301 по 305)
анын ичинде: Камсыздандыруу төлөөлөрүнүн түшүшү (200сап 3гр. барабар)	301		в том числе: Поступления страховых платежей (равна строке 200 гр. 3)
Камсыздандыруу резервдерин кайтаруу	302		Возврат страховых резервов

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Жыл башынан отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателей
А	Б	І	А
Камсыздандыруу резервдерин инвестициялагандан түшкөн киреше	303		Доход от инвестирования страховых резервов
Камсыздандыруу ишмердигинин башка кирешелери	304		Прочие доходы от страховой деятельности
Операциялык ишмердиктин башка кирешелери	305		Прочие доходы от операционной деятельности
Чыгымдар жана чегерүүлөр – бардыгы (311 ден 320 чейин, 340 сап. суммасы)	310		Расходы и отчисления – всего (сумма строк с 311 по 320, 340)
Камсыздандыруунун ордун толтуруулары жана камсыздандыруу суммаларын төлөп берүүлөр (200 сап 5гр барабар)	311		Выплаты страхового возмещения и страховых сумм (равна строке 200 гр.5)
Камсыздандыруу резервдерине чегерүүлөр (камсыздандыруунун ордун толтуруулары жана камсыздандыруу суммаларын төлөп берүүлөрдү алып салганда)	312		Отчисления в страховые резервы (за минусом выплат страхового возмещения и страховых сумм)
Камсыздандыруу төгүмдөрү (кайра камсыздандырууга берилген премиялар)	313		Страховые взносы (премии, переданные в перестрахование)
Алдын ала жүргүзүлүүчү иш чаралардын резервине чегерүүлөр	314		Отчисления в резерв предупредительных мероприятий
Иш алып барууга чыгымдар - бардыгы (321 ден 325 чейин, 327 дан 334 чейин сап. суммасы)	320		Расходы на ведение дела - всего (сумма строк с 321 по 325, с 327 по 334)
анын ичинде: эмгек акы	321		в том числе: заработная плата
социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөр	322		отчисления по социальному страхованию
негизги каражаттардын амортизациясы	323		амортизация основных средств
материалдык эмес активдердин амортизациясы	324		амортизация нематериальных активов
иш сапарынын чыгымдары	325		командировочные расходы
анын ичинен суткалык	326		из них суточные
ижара төлөөлөрү	327		арендная плата
негизги каражаттарды техникалык тейлөө жана ондоо	328		ремонт и техническое обслуживание основных средств
жарнамага кеткен чыгымдар	329		расходы на рекламу
почта жана электр байланышынын тейлөө кызматынын төлөөлөрү	330		оплата услуг почты и электросвязи
коммуналдык тейлөө кызматтарынын төлөөлөрү	331		оплата коммунальных услуг
адистердин жана аудитордук тейлөө кызматтарынын төлөөлөрү	332		оплата аудиторских услуг и услуг специалистов
өкүлдүккө жумшалган чыгымдар	333		представительские расходы
иштерди жүргүзүү боюнча башка чыгымдар	334		прочие расходы по ведению дела
Башка операциялык чыгымдар	340		Прочие операционные расходы
Операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар (351 сап – 353 сап + 354 сап + 355 сап)	350		Неоперационные доходы и расходы (стр. 351 минус стр. 353 плюс стр. 354 и стр. 355)
пайыздык кирешелер жана дивиденддер	351		процентные доходы и дивиденды
анын ичинен пайыздар	352		из них проценты
пайыздарды төлөп берүү боюнча чыгымдар	353		расходы по выплате процентов
чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча курстук айырмачылыктан кирешелер (+), чыгымдар (-)	354		доходы (+), убытки (-) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой
башка операциялык эмес кирешелер (+), чыгымдар (-)	355		прочие неоперационные доходы (+), расходы (-)
анын ичинен төлөнгөн айыптар, туумдар, үстөк айыптар	356		из них: уплаченные штрафы, пени, неустойки
алынган айыптар, туумдар, үстөк айыптар	357		полученные штрафы, пени, неустойки
Өзгөчө кирешелер (+) же чыгымдар (-)	358		Чрезвычайные доходы (+) или расходы (-)
Отчеттук мезгилдеги пайда, чыгым (-) (300сап – 310сап + 350 сап+358 сап)	360		Прибыль, убыток (-) отчетного периода (стр.300 минус стр.310 плюс стр. 350 и стр. 358)

4.1. Резидент эместерди түз камсыздандыруу (миң сом)

4.1. Прямое страхование нерезидентов (тыс. сомов)

[illegible]

**4.2. Резидент эмес камсыздандыруучулардан кабыл алынган
тобокелдер боюнча кайра камсыздандыруу (миң сом)**

**4.2. Перестрахования по принятым рискам
от страховщиков-нерезидентов (тыс. сомов)**

Көрсөткүчтөрдүн аталышы / өнөк өлкөлөр	Саптын коду/өл көнүн Код строки/ страны	Кайра камсыздандыруу сыйлыктары Перестраховочные премии		Иштеп табылбаган кайра камсыздандыруу сыйлыктардын резерви Резерв незаработанных перестраховочных премий			Чыгашалар Убытки		Билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес чыгашалардын резерви Резерв заявленных, но неурегулированных убытков			Наименование показателей / страны- партнеры
		кошуп эсептелинген брутто сыйлыктар начисленные брутто-премии	алынган- дар получен- ные	жылдын башына карата на начало года	отчеттук мезгилди н аягына карата на конец отчетного периода	өзгөрүү (4гр.-3гр.) изменение (гр.4-гр.3)	билди- рилгендер заявлен- ные	жөндөл- гөндөр урегулиров анные	жылдын башына карата на начало года	отчеттук мезгилди н аягына карата на конец отчетного периода	өзгөрүү (9гр.-8гр.) измени е (гр.9- гр.8)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A
Бардыгы	620											Всего
анын ичинде: мамлекеттер боюнча												в том числе: по странам

(мин сом)

(тыс. сомов)

[illegible]

4.4. Резидент эместерге көрсөтүлгөн жана/же резидент эместерден алынган камсыздандыруунун көмөкчү кызмат көрсөтүүлөрү

4.4. Вспомогательные услуги страхования, предоставляемые нерезидентам и/или полученные от нерезидентов

(миң сом)

(тыс.сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы / өнөк өлкөлөр	Саптын коду/өлкөнүн Код строки/страны	Түшүү Поступления	Төлөмдөр Платежи	Наименование показателей / страны-партнеры
А	Б	1	2	А
Бардыгы	650			Всего
анын ичинде: мамлекеттер боюнча				в том числе: по странам

5-БӨЛҮМ: МАТЕРИАЛДЫК АКТИВДЕР (НЕГИЗГИ КАРАЖАТТАР)

Негизги каражаттарды эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы (тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

(миң сом)

РАЗДЕЛ 5: МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА)

Метод ведения учета основных средств (подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости – 02

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду	Алгачкы наркы боюнча жылдын башына карата болгон негизги каражаттар	Отчеттук жылда түшкөнү Поступило в отчетном году		Негизги каражаттарды кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (төмөндөшү (-)) Изменение стоимости основных средств за счет переоценки (уменьшение (-))	Отчеттук жылда чыкканы Выбыло в отчетном году		Алгачкы наркы боюнча жылдын аягына карата болгон негизги каражаттар	Топтолгон амортизация		Наименование показателей
			Бардыгы	анын ичинде жаңы негизги каражаттын ишке киргизилиши		Бардыгы	анын ичинде жоюлган (чыгарылган) негизги каражат		жылдын башына карата	жылдын аягына карата	
	Код строки	Наличие основных средств по первоначальной стоимости на начало года	Всего	в том числе введено в действие новых основных средств		Всего	в том числе ликвидировано (списано) основных средств	Наличие основных средств по первоначальной стоимости на конец года (гр.1+гр.2+гр.4-гр.5)	на начало года	на конец года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Бардык – негизги каражаттар (510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524 - саптарынын суммасы)	500										Основные средства - всего (сумма строк 510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524)
анын ичинде: жер	510								X	X	в том числе: земля
бүтпөгөн курулуш	511								X	X	незавершенное строительство
имараттар	512										здания
анын ичинен: турак жайлар	513										из них: жилые
курулмалар	514										сооружения
машиналар жана жабдуулар	515										машины и оборудование
анын ичинде компьютерлер	516										в том числе компьютеры
контордук жабдуулар	517										конторское оборудование
эмерек жана буюмдар	518										мебель и принадлежности
транспорттук каражаттар	519										транспортные средства
биологиялык активдер	520										биологические активы
анын ичинен: жумушчу мал	521										из них: рабочий скот
өндүрүмдүү мал	522								X	X	продуктивный скот
көп жылдык өсүмдүктөр	523								X	X	многолетние насаждения
материалдык активдердин башка түрлөрү	524										прочие виды материальных активов

5.1. МАТЕРИАЛДЫК ЭМЕС АКТИВДЕР

Материалдык эмес активдерди эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы

(тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

(миң сом)

5.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Метод ведения учета нематериальных активов

(подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости — 02

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Кайра баалоону эсепке алуу менен алгачкы наркы Первоначальная стоимость с учетом переоценки					Топтолгон амортизация		Наименование показателей
		жылдын башына карата на начало года	отчеттук жылда түшкөнү поступило в отчетном году	кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (-) изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение (-))	отчеттук жылда чыкканы выбыло в отчетном году	жылдын аягына на конец года (гр.1+гр.2 +гр.3-гр.4)	жылдын башына карата на начало года	жылдын аягына карата на конец года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	А
МАТЕРИАЛДЫК ЭМЕС АКТИВДЕР (551-556- саптардын суммасы)	550								НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (сумма строк с 551 по 556)
анын ичинде: жер астындагы кендерди чалгындоо жана пайдалуу кендердин запастарын баалоо (капиталдаштырылган)	551								в том числе: разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых (капитализированные)
илимий-изилдөө ишмердиктин продуктулары	552								продукты научно- исследовательской деятельности
компьютердик программалык камсыздоо жана маалыматтардын базасы	553								компьютерное программное обеспечение и базы данных
көбөйтүү үчүн сатылып алынган адабият чыгармаларынын жана көркөм чыгармаларынын түп нускалары	554								оригиналы литературных и художественных произведений, приобретаемые для тиражирования
автордук укук, патенттер, лицензиялар, соода маркалар, гудвиллдер, франшиза	555								авторские права, патенты, лицензии, торговые марки, гудвиллы, франшиза
башкалар	556								прочие

6-БӨЛҮМ: АКТИВДЕР, МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ
РАЗДЕЛ 6: АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

(миң сом)

(тыс. сомов)

	Бухгал-тердик эсептер Бухгал-терские счета	Саптын коду Код строки	Отчеттук жылдын башында На начало отчетного года	Отчеттук жылдын аягына На конец отчетного года	
А	Б	В	1	2	А
Активдер					Активы
Жүгүртүү активдери					Оборотные активы
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	1100, 1200	401			Денежные средства и их эквиваленты
Кыска мөөнөттүк инвестициялар (4021 ден 4027 сап. суммасы)	1300	402			Краткосрочные инвестиции (сумма строк с 4021 по 4027)
анын ичинде: береселик баалуу кагаздары	1310	4021			в том числе: долговые ценные бумаги
энчилик баалуу кагаздары	1320	4022			долевые ценные бумаги
берилген займдар	1330	4023			займы выданные
камсыздандыруучуларга берилген ссудалар	1331	4024			ссуды, предоставленные страхователям
депозиттик салымдар	1340	4025			депозитные вклады
узак мөөнөттүк инвестициялардын кезектеги бөлүгү	1350	4026			текущая часть долгосрочных инвестиций
башка кыска мөөнөттүк инвестициялар	1390	4027			прочие краткосрочные инвестиции
Алына турган эсептер	1400	403			Счета к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыз	1500	404			Дебиторская задолженность по прочим операциям
Уставдык капиталга мүчөлүк акы боюнча катышуучу учредителдердин карыздары	1900	405			Задолженность участников-учредителей по взносам в уставный капитал
Камдыктар	1600 1700	406			Запасы
Төлөнгөн аванстар	1800	407			Авансы выданные
Башка жүгүртүлүүчү активдер	1990	408			Прочие оборотные активы
Жүгүртүлүүчү активдердин жыйынтыгы (401, 402, 403 төп 408 чейин сап. суммасы)	1000	409			Итого оборотные активы (сумма строк 401, 402, с 403 по 408)
Жүгүртүүдөн тышкары активдер					Внеоборотные активы
Алгачкы наркы боюнча негизги каражаттар		411			Основные средства по первоначальной стоимости
Негизги каражаттардын топтолгон амортизациясы		412			Накопленная амортизация основных средств
Негизги каражаттардын баланстык наркы (411 саптан-412 сап алынсын)	2100	413			Балансовая стоимость основных средств (стр. 411 минус стр. 412)
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар	2300	414			Инвестиции в недвижимость
Кийинкиге калтырылган салыктык талаптар	2400	415			Отсроченные налоговые требования
Пайдаланууга чектелген акча каражаттары	2500	416			Денежные средства, ограниченные к использованию
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар	2700	417			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мөөнөттүк инвестициялар (4181 ден 4186 сап. суммасы)	2800	418			Долгосрочные инвестиции (сумма строк 4181 по 4186)
анын ичинде: карыздык баалуу кагаздары	2810	4181			в том числе: долговые ценные бумаги
берилген займдар	2820	4182			займы выданные
туун компанияларга инвестициялар	2830	4183			инвестиции в дочерние организации
биргелешкен ишмердикке инвестициялар	2840	4184			инвестиции в совместную деятельность
ассоциациялашкан компанияларга инвестициялар	2850	4185			инвестиции в ассоциированные организации
башка узак мөөнөттүк инвестициялар	2890	4186			прочие долгосрочные инвестиции
Алгачкы наркы боюнча материалдык эмес активдер		419			Нематериальные активы по первоначальной стоимости
Материалдык эмес активдердин топтолгон амортизациясы		420			Накопленная амортизация нематериальных активов

	Бухгал-тердик эсептер Бухгал-терские счета	Саптын коду Код строки	Отчеттук жылдын башында На начало отчетного года	Отчеттук жылдын аягына На конец отчетного года	
А	Б	В	1	2	А
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (419 саптан – 420 сап алынсын)	2900	421			Балансовая стоимость нематериальных активов (стр. 419 минус стр. 420)
Жүгүртүүдөн тышкары активдердин жыйынтыгы (413 төн 418 чейин сап. суммасы + 421сап)		422			Итого внеоборотные активы (сумма строк с 413 по 418 + стр.421)
Активдердин жыйынтыгы (409 жана 422 сап. суммасы)		423			Итого активы (сумма строк 409 и 422)
Милдеттенмелер					Обязательства
Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер					Краткосрочные обязательства
Төлөө эсептери	3100	424			Счета к оплате
Алынган аванстар	3200	425			Авансы полученные
Кыска мөөнөттүү карыздардын милдеттенмелери	3300	426			Краткосрочные долговые обязательства
Төлөө салыктары	3400	427			Налоги к оплате
Эсептелген милдеттенмелер	3500	428			Начисленные обязательства
Башка кыска мөөнөттүк милдеттенмелер	3600	429			Прочие краткосрочные обязательства
Резервдер	3700	430			Резервы
Кыска мөөнөттүү милдеттенмелердин жыйынтыгы (424 төн 430 чейин сап. суммасы)	3000	431			Итого краткосрочные обязательства (сумма строк с 424 по 430)
Узак мөөнөттүк милдеттенмелер					Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүк милдеттенмелер	4100	432			Долгосрочные обязательства
Кийинкиге калтырылган кирешелер	4200	433			Отсроченные доходы
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	4300	434			Отсроченные налоговые обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттенмелердин жыйынтыгы (432 төн 434 чейин сап. суммасы)	4000	435			Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 432 по 434)
Менчик капитал					Собственный капитал
Уставдык капитал		436			Уставный капитал
Башка капитал (438 төн 441 сап. суммасы)	5200	437			Прочий капитал (сумма строк с 438 по 441)
анын ичинде:					в том числе: дополнительный
кошумча төлөнгөн капитал	5210	438			оплаченный капитал
кайрадан баалоого түзөтүү киргизүү	5220	439			корректировки по переоценке
чет мамлекеттик компаниялардын чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыктары	5230	440			курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям
жеке менчик ээлери авансылаган капитал	5240	441			капитал, авансированный собственником
Бөлүштүрүлбөгөн пайда, чыгым (-)	5300	442			Нераспределенная прибыль, убыток (-)
Резервдик капитал	5400	443			Резервный капитал
Менчик капиталдын жыйынтыгы (436, 437, 442, 443 сап суммасы)	5000	444			Итого собственный капитал (сумма строк 436, 437, 442, 443)
Милдеттенмелер менен менчик капиталдын жыйынтыгы (431, 435, 444 сап. суммасы)	3000, 4000, 5000	445			Итого обязательства и собственный капитал (сумма строк 431, 435, 444)

МААЛЫМДОО 436 саптан: Мамлекеттик		450			СПРАВОЧНО: Из стр. 436: Государственный
Менчик		451			Частный
анын ичинен чет өлкөлүк		452			из него иностранный

К Ө Р С Ө Т М Ө

Отчет өз алдынча балансында турган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган, ОКПО боюнча тийиштүү код ыйгарылган, камсыздандыруу ишмердигин ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын лицензиясы бар камсыздоо уюмдары (камсыздандыруучулар) тарабынан көрсөтүлөт.

Отчет уюштуруу жана каттоо документтеринин, бухгалтердик жана аналитикалык эсепке алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт. Камсыздандыруу уюмдун филиалдары болсо, анда ал уюмдун бардык филиалдары боюнча маалыматтарын камтыган отчет түзүлөт.

Форманын маалыматтары 1, 2, 3 жана 4-бөлүмдөр боюнча отчеттук мезгили үчүн жылдын башынан берки өсүү жыйынтыгы менен толтурулат. 5 жана 6-бөлүмдөр жылына бир жолу жылдын жыйынтыктары боюнча толтурулат.

Отчеттун толтурулган формасы форманын бланкында көрсөтүлгөн мөөнөттө тийиштүү дарекке жөнөтүлөт. Форманын даректик бөлүмүндө көрсөтүлгөн коддорду отчетту толтурган уюм коёт.

Отчеттун формасынын даректик бөлүмүндө «Камсыздандыруу уюмдун аталышы» реквизитинде отчет берген камсыздандыруу уюмдун толук жана кыскача аталышы жазылат. "Дареги" реквизитинде юридикалык дарек көрсөтүлөт, юридикалык дарек почталык дареги менен шайкеш келбеген учурда ошондой эле толук почталык дареги толтурулат.

Уюштуруу-укук форма жана менчиктин формасы уюштуруу документтеринин негизинде көрсөтүлөт.

1. Камсыздандыруу уюмдун мүнөздөмөсү

001-010-саптар боюнча бөлүмдүн көрсөткүчтөрү уюштуруу документтеринин жана алгачкы эсепке алуунун негизинде толтурулат.

011 «тизмелик курамдагы кызматкерлердин иштеген адам - сааттарынын саны» сабында жумушчулар тарабынан чыныгы иштелген сааттар, ченемден ашык иштелген жана майрам (иштебей турган) менен дем алыш (график боюнча) күндөрдүн эсеби менен негизги иш сыяктуу (кызмат), ушул эле уюмда кошумча иштеген, кызмат командировкаларындагы иш сааттары да кошо кирет.

2. Камсыздандыруу уюмдарынын иштеринин негизги көрсөткүчтөрү

Бөлүмдүн көрсөткүчтөрү отчеттук мезгил үчүн толтурулат. 1-графада түзүлгөн камсыздандыруу келишимдеринин жалпы саны келтирилет, 2-графада - түзүлгөн камсыздандыруу келишимдеринин камсыздандыруу суммалары, 3-графада - отчеттук мезгилде иш жүзүндө түшкөн камсыздандыруу салымдарынын суммасы, 4-графада - камсыздандыруу учурларынын саны, 5-графада - ордун толтуруу боюнча камсыздандыруу төлөп берүүлөрдүн суммасы жана камсыздандыруу суммалары көрсөтүлөт.

"Ыктыярдуу камсыздандыруу" 201-саптын маалыматтары 202, 210, 216, 222-саптардын суммасына барабар.

"Жеке камсыздандыруу" 202-саптын маалыматтары 203-209-саптардын суммасына барабар.

203-204-саптарда өмүрдү камсыздандыруунун түрлөрү боюнча көрсөткүчтөр чагылдырылат, анын ичинде бир жылдан ашык жана бир жылга чейин мөөнөткө түзүлгөн келишимдер.

Камсыздандыруу келишимди түзгөн адам келишимде белгиленген камсыздандыруу мөөнөтү аяктаганга чейин жашап турган учурда, же болбосо, дүйнөдөн кайткан учурда, камсыздандыруу келишимде көрсөтүлгөн (камсыздандырган) адамдарга акчалай сумманын (камсыздандыруу суммасынын) төлөнүшү каралган келишимдер өмүрдү камсыздандыруу келишимдер деп саналат.

205-сапта кокустан болгон кырсыктан жана оорудан камсыздандыруу келишимдер боюнча маалыматтар келтирилет, бул келишимдерде, ден соолукту жоготкондугу, же болбосо, белгиленген окуялардан улам өлүмгө учураганы, ошондой эле аралаш камсыздандыруу келишимдер боюнча, тактап айтканда, кокустан болгон кырсыктын же оорунун натыйжасында адамдын ден соолугуна зыян келтирүү, өлүү же эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготуу боюнча камсыздандыруу келишимдер боюнча төлөөлөр каралат.

207-сапта туристтерди (экскурсанттарды) өз ыктыяры боюнча камсыздандыруу маалыматтар келтирилет. Жеке камсыздандыруунун бул түрүндө туристтер (экскурсанттар) кокустан болгон кырсыктын же оорунун натыйжасында толук же жарым-жартылай төлөп берүүлөр каралат.

209-сапта 203-208-саптарда чагылдырылбаган өз ыктыяры боюнча жеке камсыздандыруунун маалыматтары келтирилет.

211-сапта өз каражаттарынын эсебинен да, юридикалык жактардын эсебинен да камсыздандырылган, жеке менчик укугу катары жарандарга тиешелүү мүлктү камсыздандыруу жөнүндө маалыматтар келтирилет (курулмалар, тиричилик буюмдар, жеке транспорт, жеке ишкерчилик менен алек болгон жарандардын мүлкү ж.б.).

214-сапта чарба жүргүзүүчү субъектилердин мүлкүн камсыздандыруу жөнүндө маалыматтар келтирилет, алар өзүнө, юридикалык жактарга тиешелүү болгон жерде жүрүүчү, аба жана суу жолдорунун транспорт каражаттарын, жүктөрдү, жабдууларды, товардык-материалдык баалуулуктарды камсыздандырууну камтыйт.

"Жоопкерчиликти камсыздандыруу" 216-сап өзүнө, төлөбөгөн кредиттер үчүн заем алуучуларды камсыздандырууну камтыйт, ошондой эле автотранспорт ээлеринин жана жүк ташуучулардын жоопкерчилигин, жоопкерчиликти камсыздандыруунун башка түрлөрүн камтыйт (айлана-чөйрөнү булгоо үчүн жоопкерчиликти камсыздандыруу, кесиптик жоопкерчиликти камсыздандыруу ж.б.).

3. Кирешелер, чыгашалар жана пайда

300-сапка, камсыздандыруу уюмдун финансылык жыйынтыктарын аныктоодо эсепке алынган камсыздандыруу жана башка операциялык ишмердиктен түшкөн бардык кирешелер жана түшүүлөр киргизилет.

301-сап 3-графанын 200-сабына барабар болуп, камсыздандыруу салымдарды жана сыйлыктарды, кайра камсыздандыруудан түшкөн кирешелерди камтыйт.

«Камсыздандыруу ишмердигинин башка кирешелери» 304-сапта төмөнкү суммалар көрсөтүлөт: кайра камсыздандырууга айландырылган келишимдер боюнча чыгымдардын үлүшүн ордун толтуруу суммалары, кайра камсыздандырууга айландырылган келишимдер боюнча комиссиялык жана брокердик сыйлыктар, камсыздандыруу агенттин, сюрвейердин, авариялык комиссардын тейлөө акысы үчүн алынган сыйлыктын суммалары, зыян келтиргени үчүн жооптуу адамга регрессдик доо боюнча талап укугун ишке ашыруу иретинде камсыздандыруучу адам алган суммалар.

305-сапта операциялык ишмердиктен түшкөн башка кирешелер чагылдырылат.

310-сапта камсыздандыруу уюмдардын чыгымдары жана чегерүүлөрү көрсөтүлөт, мында камсыздандыруу орун толтуруу боюнча төлөөлөр, ишти жүргүзүүгө кеткен чыгымдар, резервге чегерүүлөр ж.б. эсепке алынат.

«Эмгек акы (сыйлыктардын жана комиссиялык сыйлыктардын бардык түрлөрүн кошкондо)» 321-сап жылдык иштин жыйынтыктары боюнча сыйлыктарды жана бир жолку сыйлыктарды камтыйт, б.а. төлөп берүүнүн каржылоо булагына карабастан, төлөө документтерине ылайык төлөп берүүгө чегерилген акчалай суммалары (алардан салыктар жана башка кармап калуулар кемитилбейт).

322-сап боюнча 321-сапта көрсөтүлгөн кызматкерлердин эмгек акысын төлөөгө кеткен чыгымдардын ичинен мамлекет тарабынан бекитилген нормалар боюнча камсыздандыруу уюмдун мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарына, пенсиялык фондко, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондоруна жиберилген милдеттүү чегерүүлөр көрсөтүлөт.

323-324сапта негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди толук калыбына келтирүүгө кеткен амортизациялык чегерүүлөрдүн суммасы чагылдырылат, бул сумма, алардын баланстык наркына жараша жана белгиленген тартипте бекитилген нормаларга жараша эсептелет, буга, мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөн, алардын активдүү бөлүгүнүн тездетилген амортизациясы да кирет. Өз ишмердигин капиталдык ижара шартында ишке ашырып жаткан уюмдар өзүмдүк каражаттар боюнча да, ижарага алган негизги каражаттар боюнча да толук калыбына келтирүүгө кеткен амортизациялык чегерүүлөрдүн суммасын чагылдырышат.

325-сапка, мыйзамдарда бекитилген нормаларга ылайык, иш сапарга кеткен бардык чыгымдар киргизилет (суточный, мейманкананын жашоо акысы, жол кире).

327-сапта амортизациялык чегерүүлөрдүн өлчөмүнө жана ижара келишимине жараша акысына киргизилген ондоо каражаттарына салыштыргандагы имараттарды, курулмаларды жана башка негизги каражаттарды ижарага алуу үчүн төлөө акысы, ошондой эле башка негизги каражаттарды убактылуу пайдаланууга алуу үчүн төлөө акылары көрсөтүлөт.

330-сапта телефон, телеграф, телекс, факс, почта жана курьердик байланыштын акысын төлөөгө кеткен чыгымдар чагылдырылат.

331-сапта электр энергиясы, ысык суу, жылытуу, таштандыларды чыгаруу, канализация, имараттарга дезинфекция жана дезинсекция өткөрүү ж.б. акысын төлөө боюнча чыгымдар чагылдырылат.

«Өкүлдүккө жумшалган чыгымдар» 333-сапта башка ишканалардын, уюмдардын, анын ичинде чет өлкөлүк уюмдарынын өкүлдөрүн расмий түрдө кабыл алуу боюнча чыгымдар чагылдырылат, ишкананын штатынан тышкары котормочулардын кызмат акыларын, ошондой эле иштиктүү сүйлөшүү жана маданий-оюн иш чараларына катышуу учурунда буфеттик жана башка кызмат акыларын төлөөгө кеткен чыгымдар көрсөтүлөт.

«Иштерди жүргүзүү боюнча башка чыгымдар» 334-сапта банктардын кредиттери үчүн төлөнгөн пайыздар, ведомстводон тышкары жана өрткө каршы кызматынын тейлөөлөрүнүн акылары жана иштерди жүргүзүү боюнча башка чыгымдар жазылат.

«Операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар» 350-сапта ишкананын инвестициялык жана финансылык ишмердигинен алынган кирешелер көрсөтүлөт, буга, облигациялар жана ушул өндүү баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше, башка ишканалардын ишмердигине үлүштүк катышуу үчүн алынган киреше, акциялар боюнча дивиденддер, мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн киреше, чет өлкөлүк валютадагы операциялар боюнча оң курстук айырмачылык, негизги каражаттарды, башка материалдык баалуулуктарды, активдерди (материалдык эмес активдерди, баалуу кагаздарды) ишке ашыруудан түшкөн киреше, операциялык ишмердикке байланышпаган айыптар, үстөктөр кирет.

Чыгымдарда төмөнкүлөр чагылдырылат: банктарга жана банктан тышкары мекемелерге карыздарды төлөө боюнча пайыздар, мөөнөтү өткөн ссудалар боюнча пайыздар, каржыланган ижара боюнча пайыздарды төлөөгө кеткен чыгымдар, чет өлкөлүк валютадагы операциялар боюнча курстук айырмачылыктан келип түшкөн чыгымдар, негизги каражаттарды ишке ашыруудан түшкөн чыгымдар, операциялык ишмердикке байланышпаган, төлөнгөн айыптар, үстөктөр, кайтарылбаган карыздар боюнча чыгымдар.

«Өзгөчө кирешелер (+) же чыгымдар (-)» 358-сапта кадимки операциялардан айырмаланган жана сейрек кездешүүчү статьялар чагылдырылат. Бул статьялар бойдо кырсыктардын натыйжасында же мамлекеттик кийлигүүшүдөн улам пайда болушу мүмкүн, мисалы:

- суу каптоо, жер титирөө, өрт жана уурулуктан чыгымдар, эгерде алардын чыгымдары камсыздандыруу келишимдер менен камсыз кылынбаган болсо;

- суу ташкындарынан, жер титирөөдөн, өрттөн жана уурулуктан камсыздандыруу менен касыздалбаган чыгымдар;
- жаңы мыйзамды ишке киргизүүнүн натыйжасында пайда болгон кирешелер жана чыгымдар;
- мамлекет тарабынан менчикти экспроприациялоо;
- карыздарды мөөнөтүнөн мурда кайтаруудан келип түшкөн кирешелер жана чыгымдар.

4. Резидент эместер менен камсыздандыруу

4.1.-таблица: Резидент камсыздандыруучу жана резидент эмес (полистерди кармоочулар)

камсыздандырылуучунун ортосундагы операцияларды чагылдырат.

- 1-графада — отчёттук мезгилде түзүлгөн камсыздандыруу келишимдер боюнча кошуп эсептелинген брутто сыйлыктар (контракттык макулдашууга ылайык) чагылдырылат;
- 2-графада — отчёттук мезгилде иш жүзүндө алынган камсыздандыруу сыйлыктары чагылдырылат;
- 3-графада — мурунку мезгилдеги контракттарды кошкондо резидент эместер менен түзүлгөн бардык келишимдер үчүн жылдын башына карата иштеп табылбаган брутто сыйлыктардын резерви чагылдырылат (= мурунку жылдык отчеттун 4-графасына);
- 4-графада — резидент эместер менен түзүлгөн бардык келишимдер үчүн, анын ичинде мурунку мезгилдеги келишимдер үчүн отчёттук мезгилдин аягына карата иштеп табылбаган брутто сыйлыктардын резерви чагылдырылат;
- 5-графада - иштеп табылбаган брутто сыйлыктардын резервинин өзгөрүүсү чагылдырылат (= 4-графа — 3-графа);
- 6-графада — жалпы камсыздандыруу боюнча чыгашаларды эсепке алуу журналына катталган отчёттук мезгилде билдирилген чыгашалардын өлчөмү чагылдырылат;
- 7-графада — отчёттук мезгилде жөндөлгөн (төлөнгөн) чыгашалардын өлчөмү чагылдырылат;
- 8-графада — мурунку мезгилдеги контракттарды кошкондо резидент эместер менен түзүлгөн бардык келишимдер үчүн жылдын башына карата билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резерви чагылдырылат (= мурунку жылдык отчеттун 9-графасына);
- 9-графада - резидент эместер менен түзүлгөн бардык келишимдер үчүн, анын ичинде мурунку мезгилдеги келишимдер үчүн отчёттук мезгилдин аягына карата билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резерви чагылдырылат;
- 10-графада — билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резервинин өзгөрүүсү чагылдырылат (= 9-графа — 8-графа).

4.2.- таблица: Резидент эмес камсыздандыруучу жана резидент кайра камсыздандыруучунун ортосундагы операцияларды чагылдырат.

- 1-графада — отчёттук мезгилде түзүлгөн кайра камсыздандырууда кабыл алынган келишимдер боюнча кошуп эсептелинген кайра камсыздандыруу брутто сыйлыктары (контракттык макулдашууга ылайык) чагылдырылат;
- 2-графада — кайра камсыздандырууда кабыл алынган келишимдер боюнча отчёттук мезгилде иш жүзүндө алынган кайра камсыздандыруу сыйлыктары чагылдырылат;
- 3-графада — резидент эместер менен түзүлгөн бардык кайра камсыздандыруу келишимдери үчүн, анын ичинде мурунку мезгилдеги түзүлгөн келишимдер үчүн жылдын башына карата иштеп табылбаган сыйлыктардын брутто резерви чагылдырылат (= мурунку жылдык отчеттун 4-графасына);
- 4-графада — резидент эместер менен түзүлгөн бардык кайра камсыздандыруу келишимдери үчүн, анын ичинде мурунку мезгилдеги түзүлгөн келишимдер үчүн отчёттук мезгилдин аягына карата иштеп табылбаган сыйлыктардын брутто резерви чагылдырылат;
- 5-графада - кайра камсыздандырууда кабыл алынган келишимдер боюнча иштеп табылбаган сыйлыктардын брутто резервинин өзгөрүүсү чагылдырылат; (=4-графа — 3-графа);
- 6-графада — кайра камсыздандырууда кабыл алынган келишимдер боюнча жалпы камсыздандыруу боюнча чыгашаларды эсепке алуу журналына катталган отчёттук мезгилде билдирилген чыгашалардын өлчөмү чагылдырылат;
- 7-графада — кайра камсыздандырууда кабыл алынган келишимдер боюнча отчёттук мезгилде жөндөлгөн (төлөнгөн) чыгашалардын өлчөмү чагылдырылат;
- 8-графада — резидент эместер менен түзүлгөн бардык кайра камсыздандыруу келишимдери үчүн, анын ичинде мурунку мезгилде түзүлгөн келишимдер үчүн жылдын башына карата билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резерви чагылдырылат (= мурунку жылдык отчеттун 9-графасына);
- 9-графада — резидент эместер менен түзүлгөн бардык кайра камсыздандыруу келишимдери үчүн, анын ичинде мурунку мезгилде түзүлгөн келишимдер үчүн отчёттук мезгилдин аягына карата билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резерви чагылдырылат;
- 10-графада — кайра камсыздандырууда кабыл алынган келишимдер боюнча билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резервинин өзгөрүүсү чагылдырылат (=9-графа — 8-графа).

4.3.- таблица: Резидент камсыздандыруучу жана резидент эмес кайра камсыздандыруучунун ортосундагы операцияларды чагылдырат.

- 1-графада — отчёттук мезгилде түзүлгөн кайра камсыздандырууда берилген келишимдер боюнча кошуп эсептелинген кайра камсыздандыруу брутто сыйлыктары (контракттык макулдашууга ылайык кайра камсыздандыруучунун үлүшү) чагылдырылат;

2-графада — кайра камсыздандырууда берилген келишимдер боюнча отчеттук мезгилде иш жүзүндө төлөнгөн кайра камсыздандыруу сыйлыктары чагылдырылат;

3-графада — резидент эместерге кайра камсыздандырууга берилген бардык келишимдер үчүн, анын ичинде мурунку мезгилде түзүлгөн келишимдер үчүн жылдын башына карата иштеп табылбаган сыйлыктардын брутто резервиндеги кайра камсыздандыруучулардын үлүшү чагылдырылат (= мурунку жылдык отчеттун 4-графасына);

4-графада — резидент эместерге кайра камсыздандырууга берилген бардык келишимдер үчүн, анын ичинде мурунку мезгилде түзүлгөн келишимдер үчүн отчеттук мезгилдин аягына карата иштеп табылбаган сыйлыктардын брутто резервиндеги кайра камсыздандыруучулардын үлүшү чагылдырылат;

5-графада — кайра камсыздандырууга берилген келишимдер боюнча иштеп табылбаган сыйлыктардын брутто резервиндеги кайра камсыздандыруучулардын үлүшү чагылдырылат(=4-графа — 3-графа);

6-графада — кайра камсыздандырууда берилген келишимдер боюнча жалпы камсыздандыруу боюнча чыгашаларды эсепке алуу журналына катталган отчеттук мезгилде билдирилген чыгашалардын өлчөмү чагылдырылат;

7-графада — кайра камсыздандырууда берилген келишимдер боюнча отчеттук мезгилде жөндөлгөн (төлөнгөн) чыгашалардын өлчөмү чагылдырылат;

8-графада — резидент эместерге кайра камсыздандырууга берилген бардык келишимдер үчүн, анын ичинде мурунку мезгилде түзүлгөн келишимдер үчүн жылдын башына карата билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резервиндеги кайра камсыздандыруучулардын үлүшү чагылдырылат (= мурунку жылдык отчеттун 9-графасына);

9-графада — резидент эместерге кайра камсыздандырууга берилген бардык келишимдер үчүн, анын ичинде мурунку мезгилде түзүлгөн келишимдер үчүн отчеттук мезгилдин аягына карата билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес (төлөнгөн эмес) чыгашалардын резервиндеги кайра камсыздандыруучулардын үлүшү чагылдырылат;

10-графада — кайра камсыздандырууга берилген келишимдер боюнча билдирилген, бирок жөндөлгөн эмес чыгашалардын резервиндеги кайра камсыздандыруучулардын үлүшүнүн өзгөрүүсү чагылдырылат (= 9-графа — 8-графа).

4.4.- таблица: Резидент жана резидент эмес камсыздандыруучунун ортосундагы операцияларды чагылдырат.

* Камсыздандыруунун көмөкчү кызмат көрсөтүүлөрү камсыздандыруу ишмердиги менен тыгыз байланышкан кызматтарды көрсөтүүнү камтыйт. Бул жерде агенттердин комиссиялыктары, камсыздандыруу далдалдардын жана агенттердин кызмат көрсөтүүлөрү, камсыздандыруу жана пенсия маселелери боюнча кеңеш берүүчү кызмат көрсөтүүлөр, административдик чыгымдар жана нарктык баа жана чыгашаларды жөнгө салуу боюнча чыгымдар, актуардык кызмат көрсөтүүлөр, куткаруу иштерин камсыздоо боюнча административдик кызмат көрсөтүүлөр жана компенсацияларга, кайра кайтарууларга карата жөнгө салуу жана мониторинг боюнча кызмат көрсөтүүлөр чагылдырылат.

1-графада — камсыздандыруунун көмөкчү кызмат көрсөтүүлөрү үчүн отчеттук мезгилде иш жүзүндө алынган суммалар чагылдырылат;

2-графада — камсыздандыруунун көмөкчү кызмат көрсөтүүлөрү үчүн отчеттук мезгилде иш жүзүндө төлөнгөн суммалар чагылдырылат.

5. Материалдык активдер (негизги каражаттар)

«Материалдык активдер (негизги каражаттар)» 5-бөлүм жылдын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик эсептин маалыматтарына ылайык толтурулат. Субъектке менчик укук, чарба жүргүзүү укугу же оперативдүү башкаруу укугу боюнча тиешелүү негизги каражаттар чагылдырылат.

«Негизги каражаттар» МСФО (IAS 16) ылайык, негизги каражаттарга иш жүзүндөгү чыгымдардай эле, кайра баалоонун наркы боюнча да баа берилиши мүмкүн.

Ишкананын негизги каражаттарын эсепке алуунун ыкмасына ылайык 01- же 02-сапта *туура келген код тегеректелсин.*

1 жана 7 графада сатып алууга кеткен иш жүзүндөгү чыгымдар (өздүк наркы) боюнча отчеттук жылдын башында жана аягында болгон негизги каражаттар чагылдырылат.

2-графада каржылоонун бардык булактары боюнча негизги каражаттардын жалпы түшүшү чагылдырылат, анын ичинде банктын кредитинин эсебинен сатылып алынган, субъект тарабынан жасалган, акысына сатылып алынган, жеке адамдардан же юридикалык жактардан уставдык капиталга салым катары түшкөн жана/же бекер берилген негизги каражаттар.

3-графада отчеттук жылы курулган же сатылып алынган (мурда колдонулбаган) жаңы негизги каражаттар бөлүнүп көрсөтүлөт.

4-графада кайра баалоонун эсебинен нарктын өзгөрүлүшү чагылдырылат (төмөндөө (-)).

5-графада отчеттук жылы негизги каражаттардын жалпы чыгып кетиши чагылдырылат, буга субъекттин балансынын эсебинен чыгарылган (жоюлган), сатып өткөрүү иретинде акыга сатылган жана бекер берилген негизги каражаттар кошулат.

6-графада отчеттук жылы жоюлган (эсептен чыгарылган) негизги каражаттардын наркы көрсөтүлөт.

8- жана 9-графаларда жылдын башына жана аягына карата топтолгон амортизация чагылдырылат.

Бөлүмдүн бардык саптары боюнча төмөнкү шарт сакталышы керек: **7-графа = 1-графа + 2-графа + 4-графа – 5-графа.**

Бул бөлүмдүн саптарында **ФОЭС (IAS 16)** ылайык негизги классификациялык топтор боюнча негизги каражаттардын чечмелениши берилет.

Ушул эле эрежелер «Материалдык эмес активдер» **ФОЭС (IAS 38)** ылайык материалдык эмес активдерди эсепке алуу үчүн колдонулат.

Кененирээк төмөнкү нускаманы караңыз: Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2012-ж. 3-июлундагы №19-токтому менен бекитилген «Негизги каражаттардын жана материалдык активдердин болушу, курамы жана кыймылы жөнүндө статистикалык отчетту түзүү боюнча нускама».

5.1 Материалдык эмес активдер.

Материалдык эмес активдер — физикалык формасы болбогон, бирок наркы бар, менчик ээсинин укугуна же артыкчылыгына негизделген узак мөөнөтүү активдер. Сатып алуу баасы менен эсептелип жана амортизация чегерүү жолу менен эсептен чыгарылат.

6. Активдер, милдеттенмелер жана капитал

6-бөлүмдүн маалыматтары бухгалтердик балансынан толтурулат

Финансы статистикасы бөлүмү

ИНСТРУКЦИЯ

по составлению статистической отчетности о деятельности страховой организации
(форма № 1-СК)

Отчет представляется всеми страховыми организациями (страховщиками), состоящими на самостоятельном балансе, прошедшими регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики, которым присвоен соответствующий код по ОКПО и имеющими лицензию Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики на осуществление страховой деятельности.

Отчет составляется на основании учредительных и регистрационных документов, данных бухгалтерского и аналитического учета. Страховая организация, имеющая в своем составе филиалы, составляет отчет, включая данные по всем входящим в нее филиалам.

Данные формы по разделам 1, 2, 3 и 4 заполняются за отчетный период нарастающим итогом с начала года. Разделы 5 и 6 заполняются один раз в год по итогам года.

Заполненная форма отчета высылается в адреса и сроки, указанные на бланке формы. Коды, указанные в адресной части формы, проставляет организация - составитель отчета.

В адресной части формы отчета в реквизите "Наименование страховой организации" указывается полное и краткое наименование отчитывающейся страховой организации.

В реквизите "Адрес" указывается юридический адрес, в случае несовпадения юридического адреса с почтовым, указывается также и полный почтовый адрес.

Организационно-правовая форма и форма собственности проставляются на основании учредительных документов.

1. Характеристика страховой организации

Показатели раздела по строкам с 001 по 010 заполняются на основе учредительных документов и первичного учета.

В стр. 011 «количество отработанных человеко-часов, работниками списочного состава» включаются фактически отработанные работниками часы с учетом сверхурочных и отработанных в праздничные (нерабочие) и выходные (по графику) дни, как по основной работе (должности), так и по совмещаемой в этой же организации, включая часы работы в служебных командировках.

2. Основные показатели работы страховой организации

Показатели раздела заполняются за отчетный период. В графе 1 приводится общее количество заключенных договоров страхования; в графе 2 - страховые суммы по заключенным договорам страхования; в графе 3 приводится сумма фактически поступивших страховых взносов за отчетный период, в графе 4 - число страховых случаев, в графе 5 - сумма выплат страхового возмещения и страховых сумм.

Данные строки 201 "Добровольное страхование" равны сумме строк 202, 210, 216, 222.

Данные строки 202 "Личное страхование" равны сумме данных по строкам с 203 по 209.

По строкам 203-204 отражаются показатели по видам страхования жизни, в том числе со сроком действия договоров свыше одного года и до одного года включительно.

К договорам по страхованию жизни относятся договоры, предусматривающие выплаты страхователям (застрахованным) определенной условиями страхования денежной суммы (страхового обеспечения) при дожитии застрахованного до окончания установленного договором срока страхования или определенного договором страхования возраста, в случае его смерти.

По строке 205 приводятся данные по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, которые предусматривают осуществление выплаты по договорам страхования при потере здоровья, или в связи с наступлением смерти застрахованного от оговоренных событий, а также по договорам смешанного страхования жизни в части, относящейся к риску нанесения вреда здоровью застрахованного, смерти или утраты трудоспособности в результате несчастного случая или болезни.

По строке 207 приводятся показатели по добровольному страхованию туристов (экскурсантов). Этот вид личного страхования предусматривает выплату полной или частичной страховой суммы в связи с последствиями несчастного случая, происшедшего с туристом (экскурсантом) во время несчастного случая или болезни.

По строке 209 приводятся показатели по добровольному личному страхованию, не нашедшие отражения в строках с 203 по 208.

По строке 211 приводятся данные о страховании имущества граждан (строений, предметов домашнего обихода, личного транспорта, имущества граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и прочее), принадлежащего гражданам на правах частной собственности, застрахованного как за счет собственных средств, так и за счет средств юридических лиц.

По строке 214 отражаются данные о страховании имущества хозяйствующих субъектов, которые включают в себя страхование принадлежащих юридическим лицам средств наземного, воздушного и водного транспорта, грузов, оборудования, товарно-материальных ценностей.

Строка 216 "Страхование ответственности" включает в себя страхование заемщиков за непогашение кредитов, ответственности владельцев автотранспортных средств, ответственности перевозчиков, другие виды страхования ответственности (страхование ответственности за загрязнение окружающей среды, страхование профессиональной ответственности и т.д.).

3. Доходы, расходы и прибыль

По строке 300 включаются все доходы и поступления - от страховой и прочей операционной деятельности, учитываемые при определении финансовых результатов страховой организации.

Строка 301 равна строке 200 по графе 3, включает страховые взносы и премии, доходы от перестрахования.

По строке 304 "Прочие доходы от страховой деятельности" показываются суммы возмещения доли убытков по договорам, переданным в перестрахование, комиссионные и брокерские вознаграждения по договорам, переданным в перестрахование, суммы вознаграждения, полученных за оказание услуг страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара, суммы полученные страховщиком в порядке реализации права требования по регрессным искам к лицу, ответственному за причиненный ущерб.

По строке 305 отражаются прочие доходы от операционной деятельности.

По строке 310 показываются расходы и отчисления страховых организаций, с учетом выплат страхового возмещения, расходов на ведение дела, отчисления в резервы и прочее.

Строка 321 "Заработная плата (включая все виды премий и комиссионных вознаграждений)" включает вознаграждения по итогам работы за год и единовременные поощрения, т.е. денежные суммы, начисленные к выплате (без вычета из них налогов и других удержаний) в соответствии с платежными документами, независимо от источника финансирования этих выплат.

По строке 322 показываются обязательные отчисления страховой организации, по установленным государством нормам, органам государственного социального страхования, в пенсионный фонд, в фонды оздоровления трудящихся и обязательного медицинского страхования, от затрат на оплату труда работников, показанных в строке 321.

По строке 323-324 отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств и нематериальных активов, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную амортизацию их активной части, производимую в соответствии с законодательством. Организации, осуществляющие свою деятельность на условиях капитальной аренды, отражают амортизационные отчисления на полное восстановление, как по собственным, так и по арендованным основным средствам.

По строке 325 включаются все расходы на командировки (суточные, оплата за проживание в гостиницах, затраты на проезд), в соответствии с установленными законодательством нормами.

По строке 327 показывается плата за аренду зданий, сооружений и других основных средств, в части соответствующей размеру амортизационных отчислений и средствам на ремонт, включенным в плату исходя из договора аренды и платежи за прокат других основных средств.

По строке 330 отражаются расходы на оплату телефонной, телеграфной, телексной, факсовой, почтовой и курьерской связи

По строке 331 отражаются расходы по оплате за электричество, горячую воду, отопление, за уборку и вывоз мусора, канализацию, проведение дезинфекции и дезинсекции зданий и т.п.

По строке 333 «Представительские расходы» отражаются расходы по проведению официального приема представителей других предприятий, организаций, включая иностранных, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате предприятия, а также буфетное и прочее обслуживание во время деловых переговоров и посещений культурно-зрелищных мероприятий.

По строке 334 "Прочие расходы по ведению дела" отражаются проценты за кредиты банков, услуги вневедомственной и пожарной охраны и другие расходы по ведению дела.

По строке 350 «Неоперационные доходы и расходы» показываются доходы, полученные в результате инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, включая процентный доход по облигациям и аналогичным ценным бумагам, доходы, полученные от долевого участия в деятельности других предприятий, дивиденды по акциям, доходы от сдачи имущества в аренду, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, доход от реализации основных средств, иных материальных ценностей и прочих активов (нематериальных активов, ценных бумаг), полученные штрафы, пени, неустойки, не связанные с операционной деятельностью.

В расходах отражаются выплаты процентов по суммам задолженности банкам и небанковским учреждениям, проценты по просроченным ссудам, расходы на выплату процентов по финансируемой аренде, убытки от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой, убытки от реализации основных средств, расходы по защите окружающей среды, уплаченные штрафы, пени, неустойки и расходы по безнадежным долгам, не связанные с операционной деятельностью.

По строке 358 «Чрезвычайные доходы (+) или расходы (-) отражаются те статьи, которые отличаются от обычных операций и повторение которых не ожидается часто или регулярно. Это могут быть статьи, возникающие в результате стихийных бедствий или государственного вмешательства, как:

- необеспеченные страхованием убытки от наводнений, землетрясений, пожаров и краж;
- прибыли и убытки, возникшие в результате введения в действие нового закона;
- экспроприация собственности государством;
- прибыли и убытки от погашения долгов раньше срока.

4. Страхование с нерезидентами

Таблица 4.1. - отражает операции между страховщиком резидентом и страхователями (держателями полисов) нерезидентами

В графе 1 — отражаются начисленные страховые брутто-премии (согласно контрактному соглашению), по договорам страхования заключенным в отчетном периоде;

В графе 2 — отражаются фактически полученные страховые премии в отчетном периоде;

В графе 3 — отражается резерв незаработанных брутто-премий - на начало года, для всех договоров заключенных с нерезидентами, включая контракты за предыдущие периоды (= графа 4 предыдущего годового отчета);

В графе 4 — отражается резерв незаработанных брутто-премий - на конец отчетного периода, для всех договоров заключенных с нерезидентами, в том числе договоров за предыдущие периоды;

В графе 5 — отражается изменение резерва незаработанных брутто-премий (= графа 4 - графа 3);

В графе 6 — отражается размер заявленных убытков в отчетном периоде, который был зарегистрирован в журнале учета убытков по общему страхованию;

В графе 7 — отражается размер убытков урегулированных (выплаченных) в отчетном периоде;

В графе 8 — отражается резерв заявленных, но неурегулированных (невыплаченных) убытков - на начало года, для всех договоров заключенных с нерезидентами, включая контракты за предыдущие периоды (= графа 9 предыдущего годового отчета);

В графе 9 — отражается резерв заявленных, но неурегулированных (невыплаченных) убытков - на конец отчетного периода, для всех договоров заключенных с нерезидентами, в том числе договоров за предыдущие периоды;

В графе 10 — отражается изменение резерва заявленных, но неурегулированных (невыплаченных) убытков (= графа 9 - графа 8).

Таблица 4.2. - отражает операции между страховщиками нерезидентами и перестраховщиком резидентом

В графе 1 — отражаются начисленные перестраховочные брутто-премии (согласно контрактному соглашению), по договорам, принятым в перестрахование, заключенным в отчетном периоде;

В графе 2 — отражаются фактически полученные перестраховочные премии в отчетном периоде, по договорам, принятым в перестрахование;

В графе 3 — отражается брутто-резерв незаработанных премий - на начало года, для всех договоров перестрахования заключенных с нерезидентами, в том числе договоров заключенных в предыдущие периоды (= графа 4 предыдущего годового отчета);

В графе 4 — отражается брутто-резерв незаработанных премий - на конец отчетного периода, для всех договоров перестрахования заключенных с нерезидентами, в том числе договоров заключенных в предыдущие периоды;

В графе 5 — отражается изменение брутто-резерва незаработанных премий, по договорам, принятым в перестрахование (= графа 4 - графа 3);

В графе 6 — отражается размер заявленных убытков в отчетном периоде, который был зарегистрирован в журнале учета убытков по общему страхованию, по договорам, принятым в перестрахование;

В графе 7 — отражается размер убытков урегулированных (выплаченных) в отчетном периоде, по договорам, принятым в перестрахование;

В графе 8 — отражается резерв заявленных, но неурегулированных (невыплаченных) убытков - на начало года, для всех договоров перестрахования заключенных с нерезидентами, в том числе договоров заключенных в предыдущие периоды (= графа 9 предыдущего годового отчета);

В графе 9 — отражается резерв заявленных, но неурегулированных (невыплаченных) убытков - на конец отчетного периода, для всех договоров перестрахования заключенных с нерезидентами, в том числе договоров, заключенных в предыдущие периоды;

В графе 10 — отражается изменение резерва заявленных, но неурегулированных (невыплаченных) убытков, по договорам, принятым в перестрахование (= графа 9 - графа 8).

Таблица 4.3. - отражает операции между страховщиком резидентом и перестраховщиками нерезидентами

В графе 1 — отражаются начисленные перестраховочные брутто-премии (доля перестраховщиков согласно контрактному соглашению), по договорам, переданным в перестрахование, заключенным в отчетном периоде;

В графе 2 — отражаются фактически выплаченные перестраховочные премии в отчетном периоде, по договорам, переданным в перестрахование;

В графе 3 — отражается доля перестраховщиков в брутто-резерве незаработанных премий - на начало года, для всех договоров, переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе договоров заключенных в предыдущие периоды (= графа 4 предыдущего годового отчета);

В графе 4 – отражается доля перестраховщиков в брутто-резерве незаработанных премий - на конец отчетного периода, для всех договоров, переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе договоров заключенных в предыдущие периоды;

В графе 5 – отражается изменение доли перестраховщиков в брутто-резерве незаработанных премий, по договорам, переданным в перестрахование (= графа 4 - графа 3);

В графе 6 – отражается размер заявленных убытков в отчетном периоде, который был зарегистрирован в журнале учета убытков по общему страхованию, по договорам, переданным в перестрахование;

В графе 7 – отражается размер убытков урегулированных (выплаченных) в отчетном периоде, по договорам, переданным в перестрахование;

В графе 8 – отражается доля перестраховщиков, в резерве заявленных, но неурегулированных убытков - на начало года, для всех договоров, переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе договоров заключенных в предыдущие периоды (= гр. 9 предыдущего годового отчета);

В графе 9 – отражается доля перестраховщиков, в резерве заявленных, но неурегулированных убытков - на конец отчетного периода, для всех договоров, переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе договоров заключенных в предыдущие периоды;

В графе 10 – отражается изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, по договорам, переданным в перестрахование (= графа 9 - графа 8).

Таблица 4.4 - отражает операции между страховщиком резидентом и нерезидентами

* Вспомогательные услуги страхования включают предоставление услуг, тесно связанных с деятельностью страхования. Здесь отражаются комиссионные агентов, услуги страховых брокеров и агентов, консультационные услуги по вопросам страхования и пенсий, административные расходы и затраты по стоимостной оценке и урегулированию убытков, актуарные услуги, административные услуги по обеспечению спасательных работ и услуги по регулированию и мониторингу в отношении компенсаций и возвратов.

В графе 1 – отражаются фактически полученные суммы в отчетном периоде за вспомогательные услуги страхования;

В графе 2 – отражаются фактически выплаченные суммы в отчетном периоде за вспомогательные услуги страхования.

5. Материальные активы (основные средства)

Раздел 5 «Материальные активы (основные средства)» заполняется по итогам года в соответствии с данными бухгалтерского учета. Отражаются основные средства, принадлежащие субъекту на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

В соответствии с МСФО (IAS 16) «Основные средства», оценка основных средств может осуществляться как по фактическим затратам, так и по переоцененной стоимости.

В соответствии с методом ведения учета основных средств предприятия *округлить подходящий код* в строках 01 или 02.

По графам 1 и 7 отражается наличие основных средств на начало и конец отчетного года по фактическим затратам на приобретение (себестоимости).

По графе 2 отражается общее поступление основных средств по всем источникам финансирования, в том числе приобретенные за счет кредитов банка, изготовленные самим субъектом, приобретенные за плату, поступившие от физических и юридических лиц безвозмездно и/или в качестве вклада в уставный капитал.

По графе 3 выделяются новые основные средства, построенные или приобретенные в данном отчетном году (не бывшие ранее в употреблении).

В графе 4 отражается изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение(-)).

В графе 5 отражается общее выбытие основных средств в отчетном году, включая списанные (ликвидированные) с баланса субъекта, проданные за плату в порядке реализации и переданные безвозмездно.

В графе 6 показывается стоимость ликвидированных (списанных) в отчетном году основных средств.

В графах 8 и 9 - накопленная амортизация на начало и конец года.

По всем строкам раздела выполняется условие: **графа 7 = графа 1 + графа 2 + графа 4 - графа 5.**

В строках данного раздела приводится расшифровка основных средств по основным классификационным группам в соответствии с МСФО (IAS 16).

Такие же правила применяются для учета нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS 38) «Нематериальные активы».

Более подробно см. «Инструкцию по составлению статистического отчета о наличии, составе и движении основных средств и нематериальных активов», утвержденную Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 03.07.2012г. №19.

5.1 Нематериальные активы

Нематериальные активы – это долгосрочные активы, не имеющие физической формы, но имеющие стоимость, основанную на правах или привилегиях собственника. Учитываются по цене приобретения и списываются путем начисления амортизации.

6. Активы, обязательства и капитал

Данные раздела 6 заполняются из бухгалтерского баланса.

Отдел статистики финансов